

2025-ЖЫЛДЫН 31 АВГУСТУНА (кошун) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 31 августуна (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)	2024 ж. 31 августуна (Улуттук банктын маалыматы боюнча)	2024 ж. 31 декабрына (ЭФОС (IFRS)ко ылайык)
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 350 336	3 375 592	1 850 656
Банктардагы каражаттар	605 928	775 866	1 033 019
Кардарларга берилген насыялар	8 922 575	7 539 457	8 219 118
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(321 549) *	(156 181)	(259 536) *
Нетто-кардарларга берилген насыялар	8 601 026	7 383 276	7 959 582
Баалуу кагаздарга инвестициялар	708 352	-	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	-	141 647	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 516 979	1 295 991	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	78 692	45 825	51 998
Сатууга багытталган активдер	2 364	8 041	4 501
Башка активдер	340 408	255 943	508 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	14 204 085	13 282 181	12 896 588
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	10 103 130	9 444 987	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	191 378	127 498	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	740 955	560 830	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	77 040	87 957	75 612
Ижара милдеттенмелери	80 507	48 253	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	141 629	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	32 159	27 519	19 971
Башка милдеттенмелер	821 494	745 901	502 521
	12 046 663	11 184 574	10 846 711
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	2 120 414	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн пайда / (Жабылбаган чыгаша)	37 008	511 909	464 179
	2 157 422	2 097 607	2 049 877
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	14 204 085	13 282 181	12 896 588

Башкармалыктын Төраасы

Омуралиев Т.Э.

Башкы эсепчи

Кыдыралиева Г.Э.

* ЭФОС (IFRS) боюнча



"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31-АВГУСТУНА (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 8 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ҮСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ
ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ
Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн
резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер

Комиссиялык чыгашалар

Своп операцияларынан таза киреше

Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше

Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)

Башка кирешелер

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР

Операциялык чыгымдар

САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)

Киреше салыгы

ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)

Башка жалпы кирешелер:

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү

Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде

бааланган баалуу кагаздардан түшкөн киреше/чыгаша

ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН ТАРАБИ

Башкармалыктын Төрага

Башкы эсепчи



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2025-жылдын 31-августуна жыйынтыкталуучу 8 айга (ЭФОС (IFRS)ко к.пайыз)	2024-жылдын 31-августуна жыйынтыкталуучу 8 айга (Улуттук банктын маалыматы боюнча)
1 235 978	1 083 346
(588 061)	(553 280)
647 917	530 066
(62 435)	(36 480)
585 482	493 586
306 387	249 468
(221 503)	(74 085)
98	-
509 206	449 699
12 458	1 313
17 564	26 638
624 210	653 033
(1 080 537)	(906 988)
129 155	239 631
(21 610)	(32 963)
107 545	206 668
-	-
-	-
-	-
107 545	206 668

Омуралнев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"

Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 31-АВГУСТУНА КАРАТА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	0,9%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	6,1%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	20 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	15,7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	15,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	15,7%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	12,0%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	56,7%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капиталынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	19,0%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.